

# АДАМДАР КӨП ЧАТАШТЫРГАН ООРУЛАР

2

БӨЛҮМ

## ООРУ КАНТИП ПАЙДА БОЛОТ?

Ар кандай өлкөлөрдө жашаган адамдар тигил же бул оорунун себебин ар түрдүү түшүндүрүшөт.

*Айталы, баланын ичи өтүп жатат.  
Мунун себеби эмнедө?*

Кичинекей айылдын тургундары буга ата-энесинин жаңылыштыгы же кудайдын каары себеп болду деп айтышы мүмкүн.

**Дарыгер:** бала инфекция жугузуп алган дәши мүмкүн.

**Санитардык кызматкердин** пикири боюнча, мунун себеби айылда таза суунун жоктугунда же элдер дааратканага барбай, көрүнгөн жерге заара кылганында болушу мүмкүн.



**Коомдук ишмер** мунун себебин дөн соолукка зыяндуу жер шарты менен түшүндүрөт. Анын ою боюнча жер жана жер байлыктары туура эмес бөлүнгөн.

**Мугалим** болсо, мунун баарын билимдин жоктугу менен түшүндүрөт.

Ар бир адам оорунун пайда болуу себебин өзүнүн иш тажрыйбасына жана жеке көз карашына жараша түшүнөт. Андай болсо, кимдин ою туура? Ар биригинин айтканы толугу менен же жарым-жартылай туура болушу мүмкүн. Себеби ...

**Оору демейде, ар кандай себептердин айкалышынан улам пайда болот.**



«Эмнө үчүн менин  
балам?»

Жогоруда айтылгандардын бардыгы баланын ичи өтүп жаткандыгынын негизги себептеринин бири боло алат.

Оорунун алдын алуу жана аны ийгиликтүү дарылоо үчүн, өзүңүз жашаган аймакта көндири тараган оорулар менен аларды пайда кылуучу себептер жөнүндө толук билип алганыңыз жакшы.

Бул китеpte ар түрдүү оорулар көбүнчө азыркы же илимий медициналык көз караштын негизинде талкууланат.

**Китеptti жана андагы сунуш кылышынан дары-дармектерди туура пайдалануу үчүн, адегендө ооруларды жана алардын себептерин медицина илиминин өнүтүнөн алып түшүнүүгө туура келет.** Бул бөлүмдү окуп чыксаңыз сизге түшүнүктүү болушу мүмкүн.

## 2-бөлүм

# ООРУНУН АР КАНДАЙ ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫН ПАЙДА БОЛУУ СЕБЕПТЕРИ

Оорунун ар кандай түрлөрүн кантин дарылап, болтурбай коюуга болот деген маселенин төгрөгүндө сөз болуп жатканда, аларды жугуштуу жана жугуштуу эмес деп, эки топко бөлүп кароо максатка ылайык.

**Жугуштуу оорулар** деп, бир адамдан экинчисине жуккан ооруларды айтабыз. Дени сак адамдарды жугуштуу оорусу барлардан коргоо керек.

**Жугуштуу эмес оорулар** бир адамдан экинчисине жукпайт (өтпөйт). Мындай оорулардын пайда болуу себептери башкача. Ошондуктан оорулардын кайсынысы жугуштуу, кайсынысы жугуштуу эмес экенин билип алуунун өзү өтө маанилүү.

## Жугуштуу эмес оорулар

Жугуштуу эмес оорулардын ар түрдүү, көп себептери бар. Бирок микробдор, бактериялар жана денени жабыркаткан башка тириү жандыктар эч качан алардын пайда болуусуна алып келбейт. Мындай оорулар бир адамдан экинчисине жукпайт. Жугуштуу эмес ооруларды дарылооду микробдорду өлтүрүүчү дары-дармектер (55-бетти караңыз) менен **антибиотиктер** жардам бербейт. Муну билип алган жакшы.

**Эсизди болсун: Жугуштуу эмес ооруларга антибиотиктерди эч качан колдонбоо керек.**

## ЖУГУШТУУ ЭМЕС ООРУЛАРГА МИСАЛДАР

<b>Дененин ички мүчөлөрүнүн жабыркашынан же кызматынын бузулушунан болгон оорулар:</b>  кызыл жүгүрүк жүрөк оору кармоо туталак (талма) мээгэе кан кюолуу шакый чечекей тунарма (катаракт) залалдуу шишик (рак)	<b>Денеге сырттан зыян келтирген же аны жабыркаткан оорулар:</b>  аллергия муунтма (астма) уулар жылан (кара күрт ж.б.) чагуу тамеки чегүүдөн жөтөлүү ашказан жарасы араккечтик	<b>Денеге керектүү заттардын жетишсиздигинен болгон оорулар:</b>  көтөрөм каназдык пеллагра шам сокур жана ксерофталмия бögок жана көлесоолук (кретинизм) кара сарык (себептин бир бөлүгү)
<b>Тубаса оорулар (кемтиктөр):</b>  жырык эрин (коён эрин) чалыр көздүк (кыйышкын көз) башка кемтиктөр талма (кээ бир түрлөрү) кемакылдык (баланын ақыл-эсинин жай өсүшү) калдар, мендер	<b>Аң-сезим менен байланышкан оорулар (кыжаалаттык, жиндилик):</b>  жөнү жок коркуу (параноя) кыжаалаттануу (тынчы кетүү) дубага (сыйкырчылыкка) ишешүү эркке баш ийбеген коркуу, чочулоо, жүрөк түшүү	


## Жугуштуу оорулар

Жугуштуу ооруларды денеге зыян алып келүүчү бактериялар жана башка **жандыктар** (жандуу нерселер) козгойт. Алар ар кандай жолдор менен тарайт. Төмөнде инфекцияны козгогон жандыктардын белгилүү бир түрлөрү жана алар пайда кылган кээ бир оорулар жөнүндө айтылат:

## ЖУГУШТУУ ООРУЛАРГА МИСАЛДАР

Ооруну козгогон жандык	Оорунун атальшы	Денеге кантит кирет жана эмне аркылуу тарайт?	Негизги дарысы
бактерия (микробдор же микрожандыктар)	кургак учук	аба аркылуу (жөтөлгөндө)	
	сөлейиме	кир жарааттар аркылуу	
	ич өткөк (кээ бир түрлөрү)	кир колдор, кир суу, чымын аркылуу	
	өпкө сөзгенүү (кээ бир түрлөрү)	аба аркылуу (жөтөлгөндө)	ар кандай бактериялык инфекцияларга каршы колдонулган ар түрдүү антибиотиктер
	сүзөк, хламидия жана котон жара	жыныстык катнаш аркылуу	
	кулак ооруу	суук тийгендөн	
	инфекция кирген жараат	кир нерселерди кармагандан	
вирус (бактериядан да майда микробдор)	суук тийме, сасык тумоо, кызылча, тепки (паротит), суу чечек, балдардын шал оорусу, вирустук ич өткөк	ооруулуу адамдан же аба, жөтөл, чымын ж.б. аркылуу	аспирин же оорууну басандаттуучу башка дарылар. (Вирустарды жакши елтүрүүчү бир дагы дары жок. Антибиотиктер жардам бербейт.) Кээ бир вирустук инфекциялардын алдын алууда эмдеөнүн пайдасы чоң.
	кутурма	кутурган жаныбарлар тиштесе же каап алса	
	сөөл	катнаш аркылуу (кол тийгишүү, жакындашуу)	
кычыткы	сары чакалай бут (таман) кычыткысы котур	катнаш аркылуу (кол тийгишүү, жакындашуу) же кийимден	кукурт жана сирке суу кошулган сыйлама дарылар: ундецилөн, салицил, бензой кычылдыктары жана гризоофулвин
ички мителер (дененин ичиндеги зыяндуу жаныбарлар)	Ичегиде: ичеги күрттар амебалар (дизентерия)  Канда: безгек	оозодгу заң аркылуу тазалыктын жоктугунан  чымын-чиркей чакса	ар түрдүү, өзгөчө дарылар
	бит бүргө кантала котур	ооруулуу адамдар менен болгон катнаштан (кол тийгишүү, жакындашуу) же алардын кийиминен	Хлорохин (хингамин, же башка безгек дарылары)
сырткы мителер (денедеги зыяндуу жаныбарлар)			инсектициддер, линдан

Инфекцияны козгогон көптөгөн жандыктардай эле, бактериялар да өтө майда болот. Аларды майда нерселерди чоң кылыш көрсөтүүчү аспапсыз (микроскопсуз) көрүүгө мүмкүн эмес. Ал эми вирустар бактериялардан да майда болот.



Бактериялар козгогон белгилүү бир ооруларды дарылоодо антибиотиктер (пенициллин, тетрациклин ж.б.) жардам берет. Бирок вирустар козгогон суук тийме, сасык тумоо, тепки, суу чечек ж.б. ушул сыйктуу ооруларга антибиотиктер эч жардам бералбайт. **Ошондуктан вирус инфекцияларын антибиотиктер менен дарылабаңыз.** Алар жардам бермек турсун, кайра зыян алыш келиши мүмкүн (**Антибиотиктерди караңыз, 57-бет**).


## 2-бөлүм

### **БИРИНЕН-БИРИН АЙЫРМАЛОО КҮЙҮН БОЛГОН ООРУЛАР**

Кээде себептери ар түрдүү болгон жана ар башкача дарылоону талап кылган оорулар бири-бирине аябай окшош болуп көрунөт. Мисалы:


**1. Акырындап арыктап, шайы кетип бараткан баланын курсагы чоңдо берсе, бул төмөнкү оорулардын бирине (же бир нечесине) байланыштуу болушу мүмкүн:**

- көтөрөм (начар тамактануу, 112-бетти караңыз);
- жумуру курттардын (аскаридалардын, 140-б.) көбөйүп кетиши (демейде начар тамактануу менен бирге болот);
- ашынган кургак учук (179-б.);
- заара бөлүп чыгаруу системинин узакка созулган, катуу инфекциясы (234-б.);
- боор же көк боордун өтүшкөн оорулары;
- лейкемия (ак кандуулук).



**2. Улгайган адамдын кызыл ашыгына чыгып, акырындап чоңдо баштаган, ачык, чоң жара төмөнкү ооруларга байланыштуу болушу мүмкүн:**

- вена варикозунан же башка себептерден улам кан айлануунун начарлаши (213-б.);
- кант оорусу (диабет, 127-б.);
- сөөк кулгугуна (остеомиелит);
- макоопес оорусу (проказа, 191-б.);
- тери кургак учугу (212-б.);
- ашынган котон жара (237-б.).



Бул оорулардын ар бири ар башкача дарылоону талап кылат. Андыктан туура дарылоо үчүн, аларды бири-биринен ажыратып билүүнүн мааниси чоң.

Бир караганда, оорулардын көбү бири бирине өтө окшош болот. Бирок суроону туура берип, эмнени издеш көректигин билсөнөз, көп учурда көректүү маалымат топтолп, оору белгилерин таба аласыз. Бул сизге бейтаптын оорусун туура аныктаганга жардам берет.

Бул китеpte көп ооруларга мүнөздүү белгилер менен алардын кандайча өөрчүгөндүгү (оору баяны) жөнүндө айтылат. Бирок этият болуңуз! Оорунун мүнөздүү белгилери дайыма эле байкала бербейт же аларды чаташтырып алышыңыз мүмкүн. **Күйүн учурларда көбүнчө тажрыйбалуу медициналык кызматкерге же дарыгерге кайрылганыңыз оң.** Кээде атайын сынактардан өтүп, анализ тапшыруу керек.

**Өз мүмкүнчүлүгүндүн чегинен ашып кетпеңиз!**

**Китеptи пайдаланып жатканда, жаңылыштык кетирүү оңой экенин эсицизден чыгарбаңыз. Эч качан өзүңүз билбegen нерсени билем деп анткорлонбоңуз. Эгерде кандай оору экенине, аны кантип дарылоо көректигine көзүңүз жетпесе же ал өтө коркунучтуу оору болсо, анда тартынбай, медициналык жардамга кайрылыңыз.**

## КӨП ЧАТАШТЫРЫЛГАН ЖЕ БИРДЕЙ АТАЛЫП КАЛГАН ООРУЛАР

Оорулардын көп кездешкен, белгилүү аталыштарын адамдар тээ илгертен бери эле колдонуп келишкен. Ал кезде эч ким бактериялар, микробдор же аларга карши колдонулуучу дары-дармектер жөнүндө билген эмес. Катуу ысытма же каптал оору сыйктуу бир аз же бир топ окшош көйгөйлөргө алып келген ар түрдүү оорулар бир эле ат менен аталаип келген. Мындай жалпы аталыштар дүйнөнүн көп жерлеринде азыр да колдонулуп жүрөт. Шаардык дарыгерлер көп учурда мындай аталыштарды колдонмок тургай, билишпейт. Ошондон улам, кээде адамдар “бул ооруну дарыгер билбайт экен, демек, аны айыктыра албайт” деген туура эмес ойго келип, мындай **“ысык-суук ооруларды”** өздөрү эле чөп-чар же башка үй ыкмалары менен дарылай башташат.

Чындыгында, мындай “ысык-суук оорулары” же «элдик оорулар» медицина илимине белгилүү. Тек, алардын аталыштары гана башкача.

**Көп ооруларга үйдөн дарылоо ыкмалары деле жакшы жардам берет. Бирок кээ бир ооруларды** (айрыкча, өпкө сезгенүү, келте, кургак учук сыйктуу коркунучтуу ооруларды же төрөттөн кийинки инфекцияларды) **азыркы медициналының жардамы менен дарылаган он, себеби адам өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар.**

Кайсы оорулардын азыркы медициналының жардамына муктаждыгын жана аларга кандай дарыларды колдонуу керектигин билүү үчүн, адегенде **оорунун медициналык жана ушул китепте берилген аныктамасын тапканга аракет кылышыңыз керек.**


**Эгерде кайсы бир ооруну бул китептен табалбай жатсаңыз, анын башкача аталышын издең көрүңүз же ага окшош ооруларды камтыган бөлүмдү карап чыгыңыз.  
 Китептин МАЗМУНУн же КӨРСӨТКҮЧТү да пайдалансаңыз болот.**

Эгерде ооруну так аныктай албасаңыз (айрыкча, ал коркунучтуу оорудай сезилсө), анда медициналык жардамга кайрылганга аракет кылышыңыз.

Бул бөлүмдүн калган бөлүктөрүндө ар кандай оорулардын адамдар колдонуп келген, көп кездешкен же **салттуу** аталыштарына мисалдар берилет. Медицина илиминде өз-өзүнчө каралган оорулар көбүнчө бирдей аталаип келген.

## 2-бөлүм

# ЖЕРГИЛИКТҮҮ АТАЛЫШЫ БАР ООРУЛАРГА МИСАЛДАР *ИЧЕГИ БҮТӨЛҮҮ*



Медициналык тил менен айтканда, бул **иҷегинин толуп калышын** билдириет (94-бетти караңыз). Ал эми элдин түшүнүгүндө, бул ар кандай кылдардын же башка нерселердин ичегинин бир бөлүгүнө топтолуп, аны тосуп калышынан болот. Мунун себебин кәэ бир адамдар жин-шайтандардан же бакшылардан көрүшүп, аны дубалоо

жана **оңко коюу** жолу менен дарылашат (сүрөттү караңыз). Кәэде элдик табыптар мууну ичегиге толуп калган кылдарды (кылкандарды) соруп алуу жолу менен дарыламыш болушат.

Ашказанды ооруткан же адамдын тынчын алган, кәэде **иҷеги бүтөлүү** деп да атап коюшкан ар түрдүү ооруларга төмөнкүлөр кирет:

- ич өткөк же карышуу менен коштолгон дизентерия (153-б.);
- иҷеги курттар (140-б.);
- начар тамактануудан улам ичтин көөп кетиши (112-б.);
- тамак сицирүүнүн бузулушу же ашказан жарасы (128-б.);
- нагыз иҷеги бүтөлүү (кәэде гана) же сокур иҷеги сезгенүү (94-б.).

Аталган оорулардын көбүнө дубалап же оңко коюп дарылоонун көп деле пайдасы жок. **Иҷеги бүтөлүүнү** дарылоо үчүн, адегенде ага кайсы оору себеп болгонун жана ал ооруну кантип айыктырса боловун билгенге аракет кылышыз.

## ***КАПТАЛ ООРУУ***

Бул атальшты аялдардын ичинин бир жак капиталы ооруган бардык учурларга карата колдонушат. Капталдын оорушу көбүнчө белдин орто же ылдыйраак жагына чейин тарайт. Мындай ооруунун төмөнкүдөй себептери болушу мүмкүн:

- заара бөлүп чыгаруу системинин инфекциясы (бөйрөк, табарсык же аларды байланыштырып турган түтүк, 234-бетти караңыз);
- карышуу же иҷегиге жел туруп калуу (ич өткөктү караңыз, 153-б.);
- этек кир учурундагы ооруу (245-бетти караңыз);
- сокур иҷеги сезгенүү (94-бетти караңыз);
- жатынdagы же энелик бездеги инфекция, ыйлаак (киста), шишик (243-б.) же жатындын сыртына бала бүтүү (280-бетти караңыз).



## КАН ЮОУ




Катуу онтоткон, күтүлбөгөн ооруу же дөн соолуктун бузулушу **кан юудан** болушу мүмкүн. Адамдар **кан юууну** төмөнкүдөй кылышп бөлүшөт:

баштагы

өпкөдөгү

ашказандагы

же бүт дөнедеги



Кээде **кан юуу** деп аталып калган ар түрдүү ооруларга төмөндөгүлөр кирет:

- тамактан уулануу: бузулган тамакты ичкөн адам капыстан кусуп, анан ичи өтүп, карышып, алы кете баштайт (135-бетти караңыз);
- катуу аллергиялык реакция: кээ бир адамдар кайсы бир нерселерди (мисалы, белгилүү бир дарыларды, азыктарды) көтөрө албай калганда пайда болгон реакция. Адамды кустуруп, муздак терге түшүрүп, оор дем алдырып, ич өткөккө, катуу онтолоого же кычыштырган майда исиркектердин пайда болушуна алып келиши мүмкүн (166-бетти караңыз);
- ашказандын же ичегинин капыстан оорушу: ич өткөктү (153-б.), кусууну (161-б.) же “коркунучтуу курсакты” (93-б. караңыз);
- дем алуунун капыстан, өтө оорлошу (энтигүү): муунтмадан (167-б.), өпкө сезгенүүдөн (171-б.) же тамакка бир нерсе туруп калуудан (79-б.) улам болот;
- шал болууга же туталак кармоого алып келгөн оорулар: туталакты (178-б), селеймени (182-б), менингитти (185-б), балдардын шал оорусун (полиомиелитти) (314-б) жана мәэгө кан куюлууну (327-б) караңыз;
- жүрөк оору кармоо: көбүнчө улгайган адамдарда болот (325-б.).

## ЖҮРӨК КАТУУ СОГУУ ЖАНА ТАМЫР ТЕЗ КАГУУ

Бул жүрөктүн же жүрөктөн чыккан жоон күрөө тамырлардын кагуусу. Муну өтө арык же ачка адамдардан байкаса болот. **Жүрөктүн катуу согушу менен тамырдын тез кагышы** көбүнчө көтөрөмдүн (112-б.) же ачкалыктын белгиси. Натыйжалуу дарылоонун бир гана жолу – сапаттуу, жакшы тамактануу (110-б.).

## 2-бөлүм

### **ИСТЕРИЯ (жүрөк түшүү)**

Муну кээ бир адамдар дубалоодон, сыйкырлоодон же жин-шайтандардан көрүшөт. **Истерия** болгон адам катуу кыжаалаттанып, корко берет. Анын жүрүм-туруму да кызыктай болуп, титиреп, арыктап, уктай албай кыйналат, кээде өлүп калышы да мүмкүн.

#### **Истерияны медициналык тил менен төмөнкүдөй түшүндүрүүгө болот:**

1. **Истерия** – көбүнчө бир нерседен корккондуктун белгиси. Бул кандайдыр-бир күчтүү ишенимден болушу мүмкүн (4-бетти караңыз). Мисалы, “бирөө дубалап, башымды айландырып коёт” деп корккон аял катуу кыжаалаттанып, тамакты жакшы ичпей калат же уктай албай кыйналат. Акырындал шайы да кетип, арыктай баштайт. Аял булардын баарын дубалоонун белгиси деп түшүнөт. Ошондуктан анын кыжаалаттыгы менен корккону улам күчөй берет.

2. Үймөркайлардын же жаш балдардын **истериясы** демейде таптакыр башкача болот. Жаман түштөр баланы уктап жаткан жеринен чочутуп ойготот же ыйлатат. Катуу ысытма менен коштолгон бардык оорулар баланын жүрүм-туруму менен тилинин (сөз сүйлөөсүнүн) катуу өзгөрүшүнө алып келиши мүмкүн (жөөлүү). Баланын тынчсыздана бериши көбүнчө начар тамактануудан болот (112-б). Кээде селейменин (182-б.) же менинигиттин (185-б.) алгачкы белгилерин да **истерия** деп аташат.

#### **Дарылоо:**

Эгерде **истерия** өзгөчө бир оорудан улам пайда болсо, анда ошол ооруну дарылаш керек. Муну жабыркаган адамга жакшылап түшүндүрүңүз. Керек болсо, медициналык жардамга кайрылыңыз.

Эгерде **истерия** корко берүүдөн келип чыкса, анда жабыркаган адамдын көңүлүн ооруттай, мунун баары өзүнүн жөнү жок корко бергендинин келип чыкканын жакшылап түшүндүргөнүңүз он. Кээде дем салып же башка үйкемаларын колдонуп дарыласа да болот.

Эгерде катуу коркуп калган адам тез-тез дем алса, анын денеси абага толуп кетет. Бул да истериянын бир себеби болушу мүмкүн.

### **КАТУУ ЖҮРӨК ТҮШҮҮ ЖЕ ТЕЗ-ТЕЗ ДЕМ АЛУУ МЕНЕН КОШТОЛГОН ИСТЕРИЯ**

#### **Белгилери:**

- адам катуу чочуйт;
- тез-тез жана терең дем алат;
- жүрөгү бат-бат жана катуу согот;
- бети, колу-буту сайгылашып ооруйт же катып калат;
- булчундары түйүлөт.



#### **Дарылоо:**

- ооруган адамды колдон келишинче сооротуңуз;
- кагаз баштыкка бетин киргизип, жай дем алганга үйрөтүңүз; ушул калыпта дем алуусун дагы 2-3 мүнөт уланта берсин; бул демейде жакшы жардам берет;
- абалы анчалык коркунучтуу эмес экендигин жана мындан тез эле жакшы болуп кетерин түшүндүрүңүз.

## ООРУЛАРДЫ ЧАТАШТЫРУУДАН БОЛГОН ЖАҢЫЛЫШТЫКТАР

Төмөндө оорунун 2 түрү берилген. Бири – “залалдуу шишик”, экинчиси – “макоопес” оорусу. Буларды туура аныктоо үчүн, бири-бири менен чаташтырбоо керек. Дарыгерлер менен айыл тургундары бул оорулар жөнүндө ар башка түшүнүктө болушу мүмкүн. Андыйктан медициналык кызматкерлер менен кеңешкендө жана бул китеепти пайдаланып жатканда:

**Ооруну туура эмес түшүнүп алуудан сак болунуз. Оорунун адамдар койгон атальышына эмес, эң оболу анын белгилериине жана кандайча өөрчүгөндүгүнө (оору баянына) көңүл бурунуз.**


### ЗАЛАЛДУУ ШИШИК (РАК)

Медициналык тил менен айтканда, **залалдуу шишик** инфекция эмес. Бул – дененин каалаган жеринде пайда болгон, демейдегидөн башкача шишик (өсүндү) же дөмпөк. Залалдуу шишиктин төмөнкүдөй түрлөрү бар:

тери залалдуу шишиги  
(211-б.)

эмчек залалдуу шишиги  
(279-б.)

жатын залалдуу шишиги  
(же энелик бездердин залалдуу шишиги, 280-б.)



Дененин каалаган жеринде пайда болуп, акырындан өсө берген, оорутпаган, бирок катуу дөмпөк залалдуу шишик болушу мүмкүн. Ал көбүнчө коркунучтуу жана операцияны талап кылат.

**Залалдуу шишик деп биринчи эле шек санаганда,  
медициналык жардамга кайрылыңыз.**

### МАКООПЕС ООРУСУ (ПРОКАЗА)

Демейде **макоопес** деп да атап коюшкан жараларга төмөнкүлөр кирет:

- тери ириң жарасы (импетиго) жана башка тери инфекциялары (202-б.);
- курт-кумурска, чымын-чиркей чаккандан болгон жаралар же котур (199-б.);
- кан начар айлануудан болгон өнөкөт жаралар же тери жаралары;
- тери залалдуу шишиги (211-б.) ;
- кээде тери кургак учугу (212-б.) же макоопес.



**Бул баланыкы макоопес эмес, а тери ириң жарасы.**

## 2-бөлүм

# ЫСЫТМАГА АЛЫП КЕЛГЕН АР ТҮРДҮҮ ООРУЛАРДЫ ЧАТАШТЫРУУ ЖӨНҮНДӨ

**Ысытма** – бул денетабынын демейдегиден жогору болушу. Буга алып келген ар түрдүү ооруларды ийгиликтүү дарылоо же алардын алдын алуу үчүн, адегендө ал оорулардын ортосундагы айырмачылыктарды билип алганыбыз оң.



Төмөндө негизги белгиси ысытма болгон кээ бир коркунчтуу ооруларга мисалдар берилген. Оң тараптагы сүрөттөр ар бир ооруга мүнөздүү болгон **ысытма абалын** (денетабынын көтөрүлүшүн же төмөндөшүн) көрсөтүп турат.

### Безек: (186-бетти караңыз)

Безек алсыроо, чыйрыгуу жана ысытма болуу менен башталат. Бир нече күн бою денетабы бир көтөрүлүп, бир түшүп турушу мүмкүн. Денетабы жогорулаған сайын адам чыйрыгып, калчылдайт да, денетабы төмөндөгөндө тердейт. Кийин ар бир эки же үч күндө бир нече saat ысытмалап, андан соң езүн бир аз жакшы сезиши мүмкүн.

### Ич келте: (188-бетти караңыз)

Ич келте суук тиймеге окшоп башталат. Адамдын денетабы акырындаң көтөрүлүп, тамыры жай кагат. Кээде ичи ётуп, денеси суусузданат. Адам калтырап-титиреп же жөөлүп, катуу ооруйт.

### Темгилдүү келте(бөртмө келте): (190-бетти караңыз)


Ич келтеге окшош. Кызылча сымал, майда, көк-ала исиркектер пайда болот.

### Боор сезгенүү (гепатит): (172-бетти караңыз)


Адамдын табити жоголуп, тамак ичкенге же чылым тартканга көңүлү көлбейт. Кускусу келет (окшуу). Көздөрүнүн ағы, териси (алакандын оту) саргайып, зааrasы кочкул сары же күрөн болуп чыгып, заны агарат. Кээде боору чоңойуп, оорута баштайт. Адам жеңил ысытмалап, аябай алы кетет.

БЕЗЕККЕ МҮНӨЗДҮҮ  
ЫСЫТМА АБАЛЫ


Жоон сыйык денетабынын жогорулашын же төмөндөшүн көрсөтүп турат.



ИЧ КЕЛТЕГЕ МҮНӨЗДҮҮ  
ЫСЫТМА АБАЛЫ




БООР СЕЗГЕНҮҮГЕ  
МҮНӨЗДҮҮ  
ЫСЫТМА АБАЛЫ



## Өпкө сезгенүү (пневмония): (171-бетти караңыз)

Адам бат-бат, үстүртөн дем алат. Денетабы тез көтөрүлөт. Жөтөлгөндө жашыл, сары же кан аралаш какырык чыгат. Көкүрөгү оорушу мүмкүн. Адам катуу ооруйт.


ӨПКӨ СЕЗГЕНҮҮГЕ МУНЭЗДҮҮ ЫСЫТМА АБАЛЫ



## Кызыл жүгүрүк (ревматизм): (310-бетти караңыз)

Демейде өспүрүмдөр менен жаш балдар оорушат. Муундар (тизе, кызыл ашық) шишип, қызырып, бастырыбай ооруйт, катуу ысытма болот. Көбүнчө тамак оорудан (ангинадан) башталат. Кызыл жүгүрүк ашынганда, жүрөккө чабат. Жүрөк тушу оорутуп, адам аба жетпей энтигип, кәэде колу-бутунун кыймылын башкара албай калат.

КЫЗЫЛ ЖҮГҮРҮРҮККӨ МУНЭЗДҮҮ ЫСЫТМА АБАЛЫ




## Сөөк оору (брюцеллёз): (188-бетти караңыз)

Оору акырындан башталат. Адегенде башы менен сөөктөрү ооруп, адам бат чарчайт. Көбүнчө түнкүсүн эти ысып, тердейт. Ысытма бир нече күнгө жоголуп, кайрадан башталат. Мындаи абал кәэде жылдан улана бериши мүмкүн.

СӨӨК ООРУГА МУНЭЗДҮҮ ЫСЫТМА АБАЛЫ


Ысытма толкун түрдө өтөт. Күндүзү көтерүлүп, түндесү түштөт.



## Төрөт ысытмасы: (276-бетти караңыз)

Төрөттөн бир же бир нече күн өткөндөн кийин башталат. Көбүнчө ысытма жөңил башталып, бара-бара күчөйт. Кындан бөлүнүп чыккан суюктуктан жагымсыз жыт келет. Жыныс мүчөлөр ооруп, кәэде кан кетет.

ТӨРӨТ ЫСЫТМАСЫНА МУНЭЗДҮҮ ЫСЫТМА АБАЛЫ



**Аталган оорулардын баары тең коркунучтуу болушу мүмкүн. Ысытманы козгогон жана буларга окшош белгилерди көрсөткөн башка да көптөгөн оорулар бар (айрыкча, тропик өлкөлөрүндө). Бул ооруларды бири-биринен дароо айырмалоо кыйын. Алардын көбү коркунучтуу же катуу оорулар. Аңдыктан мүмкүн болсо, медициналык жардамга кайрылыңыз.**